

Кыргыз Республикасында стейблкоиндердин эмиссиясы (чыгарылышы), жүгүртүлүшү жөнүндө жобо

1-глава. Жалпы жоболор

1. Ушул стейблкоиндердин эмиссиясы (чыгарылышы), жүгүртүлүшү жөнүндө жобо (мындан ары - Жобо) стейблкоиндердин эмиссиясын (чыгарылышын), алгачкы жайгаштырууну жана жүгүртүүнү уюштуруу жана ишке ашыруу, эмитенттерди каттоо жана стейблкоиндердин эмиссиясын (чыгарылышын) мамлекеттик каттоодон өткөрүү тартибин, шарттарын жана талаптарын, ошондой эле кылмыштуулукту каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы күрөшүү (мындан ары - КИК/ККЛК (AML/CFT), “Өз кардарыңды бил” (мындан ары - КҮС) жана “Өз кардарыңдын операцияларын бил” (мындан ары - КҮТ) саясатын, маалыматты ачыктоону жана стейблкоин ээлерин коргоону камсыз кылуу талаптарын сактоону белгилейт.

Бул Жобо өзгөчө укуктук режими жана статусу бар “Тамчы” атайын финансылык инвестициялык аймагынын финансылык институттарынын ишине жайылтылбайт.

2. Бул Жобо толук резервдик камсыздоо шартында наркы фиат валютасына (акча каражаттарына) карата туруктуу деңгээлде кармалып турган стейблкоиндерди чыгарууну жана жүгүртүүнү жөнгө салат.

2-глава. Терминдер жана аныктамалар

Ушул Жободо төмөнкү терминдер жана аныктамалар колдонулат:

виртуалдык активдер чөйрөсүндөгү саясатты ишке ашыруу жана жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган - Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Виртуалдык активдер жана блокчейн-технологиялар боюнча улуттук агенттик (мындан ары - ВАУА);

виртуалдык активдер чөйрөсүндө көзөмөлдөө жана контролдоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган - Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматы (мындан ары – Финкөзөмөл кызматы);

ак кагаз (white paper) - стейблкоиндин эмитенти, стейблкоиндин жана анын техникалык мүнөздөмөлөрүнүн сыпаттамасы, долбоордун максаттары жана милдеттери, эмиссиянын (чыгаруунун), стейблкоиндерди жайгаштыруунун, жүгүртүүнүн жана төлөөнүн шарттары, аларды резервдик камсыз кылуунун тартиби, кармоочулар үчүн укуктар жана тобокелдиктер жөнүндө маалыматтарды камтыган документ;

стейблкоиндерди чыгарууну мамлекеттик каттоо - стейблкоиндердин эмиссиясына (чыгарылышына) мамлекеттик каттоо номерин ыйгаруу, стейблкоиндер, алардын эмитенти жөнүндө маалыматтарды стейблкоиндердин эмиссияларынын бирдиктүү мамлекеттик реестрине киргизүү;

стейблкоиндерди ачык жайгаштырууну мамлекеттик каттоо - стейблкоиндердин эмиссиясын (чыгарылышын) мамлекеттик каттоо менен коштолгон, стейблкоиндердин эмиссиясын (чыгарылышын) мамлекеттик каттоо;

стейблкоиндердин номиналдык наркы - стейблкоинди жайгаштырууга талап кылынган стейблкоиндин наркы (баасы) ;

стейблкоиндин жүгүртүлүшү - экинчилик рыногунда стейблкоиндер менен жарандык-укуктук бүтүмдөрдү жасоо;

стейблкоинди алгачкы жайгаштыруу - виртуалдык активдердин катышуучуларына/субъекттерине баштапкы рынокто жайгаштыруу (алгачкы сатуу) үчүн стейблкоиндердин биринчи эмиссиясы (чыгарылышы) ;

стейблкоиндерди ачык жайгаштыруу - стейблкоиндерди ачык жайгаштыруу виртуалдык активдердин тооругунун операторлорунун адистештирилген платформаларында (криптобиржаларда) жүзөгө ашырылат;

виртуалдык активдердин эмитенттерин каттоо - эмитенттин белгиленген талаптарга (финансылык, уюштуруучулук, технологиялык, комплаенс-жол-жоболорго, терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча талаптарга ж. б.) ылайык келүүсүн тастыктаган жана ага виртуалдык активдердин эмиссиясын жүзөгө ашырууга укук берген ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын юридикалык жактан маанилүү административдик аракети;

стейблкоин (stablecoin) - Кыргыз Республикасынын улуттук валютасында же чет өлкөлүк валютада туюндурулган акча каражаттарына (фиат валютасына) карата туруктуу наркты кармап туруу үчүн арналган камсыздалган виртуалдык активдин түрү;

стейблкоиндердин эмиссиясы (чыгарылышы) - эмитенттин стейблкоинди түзүү, чыгаруу жана жайгаштыруу боюнча иш-аракеттери.

Стейблкоиндердин эмиссияларынын бирдиктүү мамлекеттик реестри - стейблкоиндердин чыгарууга жана жүгүртүүгө уруксат берилген эмитенттер, ошондой эле стейблкоиндердин чыгарууга уруксат берилген түрлөрү жана тиешелүү смарт-контракттар тууралуу маалыматтарды камтыган маалыматтардын электрондук базасы. Стейблкоиндердин эмитенттеринин бирдиктүү мамлекеттик реестринде камтылган маалыматтар, жеке маалыматтарды же мыйзам менен корголгон башка сырды түзгөн маалыматтарды кошпогондо, ачык жана жалпыга жеткиликтүү болуп саналат.

3-глава. Стейблкоин эмитенттерине талаптар

3. Кыргыз Республикасынын аймагында катталган юридикалык жак стейблкоиндердин эмитенти боло алат.

4. Уюштуруучулар (катышуучулар, акционерлер), стейблкоиндерди башкарууга жана кылмыштуу ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча чаралар үчүн жооптуу жетекчи жана адамдар кынтыксыз ишкердик абройдун талаптарына ылайык келүүгө тийиш.

5. Эмитенттин стейблкоиндерин башкарууга жооптуу уюштуруучулар же катышуучулар (акционерлер), кызмат адамдары боло алышпайт:

1) оффшордук зонада туруктуу жашаган жеке жактар жана (же) анда катталган юридикалык жактар - резидент эместер;

2) оффшордук аймактарда жайгашкан банктарда эсеби бар юридикалык жана жеке жактар;

3) юридикалык жактар, эгерде алардын акционери (катышуучусу) оффшордук аймакта туруктуу жашаган жеке жак болсо;

4) саясий партиялар, кесиптик бирликтер жана диний уюмдар;

5) КИК/ККЛК чөйрөсүндөгү мыйзамдарда аныкталган санкциялык тизмекке киргизилген юридикалык жана жеке жактар;

6) соттуулугу жоюлбаган же алып салынбаган адамдар;

7) өздөрүнүн финансылык милдеттенмелерин төлөө боюнча соттун аткарылбаган чечими бар адамдар.

6. Эмитенттин виртуалдык активдеринин эмиссиясын жана (же) ачык жайгаштырууну мамлекеттик каттоодо виртуалдык активдер чөйрөсүндөгү саясатты ишке ашыруу жана жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик

орган эмитентти жана анын кызмат адамдарын ушул Жобонун 5-пунктунда белгиленген чектөөлөрдүн жоктугун текшерет.

4-глава. Стейблкоиндерге жана резервдик активдерге (камсыздоого) талаптар

7. Стейблкоиндердин чыгарылышы мамлекеттик каттоо номери ыйгарылган учурдан тартып катталган жана стейблкоиндердин эмиссияларынын бирдиктүү мамлекеттик реестрине киргизилген деп эсептелет.

8. Эмитенттин банкроттук (дефолт) тобокелдиктерин башкаруу максатында стейблкоиндердин эмитенти резервдик (камсыздоочу) активдердин курамына кирбеген өздүк капиталды өздүк капиталдын белгиленген минималдуу өлчөмүнөн же резервдик активдердин рыноктук наркынын 1 (бир) пайызынан кем эмес өлчөмдө дайыма кармап турууга милдеттүү. Резервдик активдердин курамына кирбеген акча каражаттары (камсыздоо) Кыргыз Республикасынын банктарында сакталууга тийиш.

9. Стейблкоиндер толук резервдик (камсыздоочу) камтуу менен камсыз кылынат. Стейблкоиндердин эмитенти чыгарылган стейблкоиндердин ар бир түрү боюнча рыноктук наркы ушул түрдөгү жүгүртүүдөгү стейблкоиндердин номиналдык наркынан кем болбогон резервдик (камсыздоочу) активдердин пулун кармап турууга милдеттүү.

10. Накталай акча стейблкоиндердин активи болуп саналат. Резервдик (камсыздоочу) активдер акча каражаттарынын эсебинен гана түзүлөт жана стейблкоиндин туруктуу наркы ага карата сакталып турган ошол эле валютада (базалык активде) туюндурулат.

Камдык активдер жогорку сапатка, жогорку ликвиддүүлүккө жана минималдуу инвестициялык тобокелдикке ээ болушу керек.

11. Резервдик (камсыздоочу) активдер эмитенттин башка мүлкүнөн обочолонуп (сегрегацияланууга) тийиш, өзүнчө сакталат жана кандай гана жагдай болбосун эмитенттин башка кредиторлорунун талаптары боюнча аларды өндүрүп алуудан корголууга тийиш.

12. Стейблкоиндердин эмитенти резервдик (камсыздоочу) активдерди резерв максаттары үчүн гана ачылган өзүнчө (өзгөчөлөнгөн) банктык эсептерде (акча каражаттары үчүн өзүнчө банктык эсеп (анын ичинде аманаттар/депозиттер) жана эмитенттин өздүк каражаттары үчүн арналган операциялык (негизги) эсебинен бөлүнгөн, ушул Жобонун 13-пунктуна ылайык баалуу кагаздарга инвестицияланган учурда баалуу кагаздар үчүн депо эсеби сактоого милдеттүү.

13. Стейблкоиндерди чыгаргандан кийин эмитент тарабынан стейблкоиндердин резервдик активи (камсыздоосу) болуп саналган акча

каражаттарын төмөнкү жогорку ликвиддүү активдерге инвестициялоо үчүн стейблкоиндерди чыгаруунун наркынын 50 (элүү) пайызынан ашпаган өлчөмдө пайдаланууга жол берилет:

1) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин атынан Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан эмитирленүүчү кыска мөөнөттүү мамлекеттик баалуу кагаздар;

Мамлекеттик баалуу кагаздарга инвестициялоо учурунда резервдик активдердин эсебин алуу жана наркы (камсыздоо) улуттук валютада жүзөгө ашырылат.

2) эмитентте эң жогоркудан төмөн эмес жана эң жогоркудан кийинки категориядагы узак мөөнөттүү кредиттик жөндөмдүүлүк рейтингин болгон учурда резидент эместердин баалуу кагаздары же рейтингдик агенттиктер Moody's Investors Service (АКШ) тарабынан Standard & Poors (АКШ), Fitch IBCA (Улуу Британия) жана эл аралык рейтингдик агенттиктердин деңгээлине окшош рейтингдик агенттиктер тарабынан ыйгарылган эквиваленттүү рейтингин болсо.

Резидент эместердин баалуу кагаздарына инвестицияланган учурда резервдик активдердин эсеби жана наркы (камсыздоо) чет өлкө валютасында жүзөгө ашырылат.

Эмитент стейблкоиндердин резервдик активдеринин (камсыздоосунун) бөлүгүн инвестицияларга пайдалануунун эсебинен сатып алынган эмитенттин жогорку ликвиддүү активдеринин наркынын өзгөрүшү үчүн жоопкерчилик тартат.

14. Стейблкоиндердин эмитенти резервдик активдердин (камсыздоолордун) жалпы көлөмүнүн (камсыздоолордун) кеминде 30% өлчөмүндө Кыргыз Республикасынын банктарындагы улуттук жана/же чет өлкөлүк валютадагы банктык эсептеринде милдеттүү түрдө сактоого тийиш.

Виртуалдык активдердин тоогугунун чет өлкөлүк операторлордун (криптовбиржа) аянтчаларында стейблкоиндер листингделген учурда, эмитент резервдик активдердин (камсыздоолордун) калган бөлүгүн төмөнкү талаптарга жооп берген чет өлкөлүк банктарда сактоого укуктуу:

- узак мөөнөттүү кредиттик рейтингге ээ болуңуз;
- акчаларды адалдоого, терроризмди каржылоого жана массалык кыргын салуучу куралдарды таратууну каржылоого каршы аракеттенүү боюнча эл аралык стандарттарды колдонбогон же жетишсиз деңгээлде колдонгон мамлекеттерде жана аймактарда, ошондой эле оффшордук зоналарда болбосо;
- санкциялык тизмелерде жок.

Резервдик активдер чет өлкөлүк банктарда жайгаштырылган учурда (камсыздоо) эмитент виртуалдык активдер чөйрөсүндөгү саясатты ишке ашыруу

жана жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын уруксатын алууга тийиш.

15. Резервдик активдерди эмитенттин өздүк каражаттары менен аралаштырууга жана аларды стейблкоиндерди камсыз кылуу жана төлөө менен байланышпаган максаттар үчүн пайдаланууга жол берилбейт.

Резервдик эсептер жөнүндө маалыматтар виртуалдык активдер чөйрөсүндөгү саясатты ишке ашыруу жана жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берилет, ал эми алар боюнча кыймыл квартал сайын отчет менен көз карандысыз туруктуу аудиттен өткөрүлүүгө тийиш.

16. Эмитент “блокчейн-оракулдарды” же ушул сыяктуу технологиялык чечимдерди автоматташтырылган тастыктоо (ончейн-далил), чыгарылган стейблкоиндердин жана резервдик активдердин (камсыздоолордун) көлөмүнүн банктык жана депо эсептерде шайкештиги жөнүндө маалыматты мониторингдөө жана ачуу үчүн пайдаланууга тийиш.

17. Жөнгө салуу чаралары үчүн виртуалдык активдер чөйрөсүндөгү саясатты ишке ашыруу жана жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу орган эмитентти резервдик активдер сакталып турган тиешелүү банктарда чыгарылган стейблкоиндердин иш жүзүндө бар экендигин жана алардын көлөмүн жабуу (камсыз кылуу) көз карашынан текшерүүгө укуктуу.

Виртуалдык активдер чөйрөсүндөгү саясатты ишке ашыруу жана жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу органдын талабы боюнча эмитент тиешелүү банктарда сакталып турган резервдик активдер (камсыздоо) боюнча маалыматтарды алууга мүмкүнчүлүк берүүгө милдеттүү.

18. Стейблкоиндердин ээлеринин талаптарын толук канааттандыруу үчүн резервдик (камсыздоочу) активдер жетишсиз болгон учурда, эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында башкача каралбаса, мындай талаптардын тындырылбаган бөлүгү эмитенттин өздүк капиталынын жана башка мүлкүнүн эсебинен башка камсыздалбаган кредиторлордун талаптарын канааттандырганга чейин канааттандырылууга тийиш.

19. Стейблкоиндердин эмитенти стейблкоиндердин эмиссиясын (чыгарылышын) каттоодо резервге жиберилүүчү акча каражаттарынын мыйзамдуу келип чыгышынын документалдык тастыктоосун берүүгө жана квартал сайын отчет берүү менен резервдик активдердин курамын жана наркын туруктуу негизде көз карандысыз текшерүүнү (аудитти), ошондой эле эмитенттин интернет-сайтында адамдардын чектелбеген чөйрөсү үчүн натыйжаларды ачып көрсөтүү менен резервдин жетиштүүлүгүн ай сайын тастыктоону (аттестациялоону) камсыз кылууга милдеттүү.

20. Эмитент ар бир стейблкоиндин кармоочусуна стейблкоинди анын номиналдык наркы боюнча төлөөгө (сатып алууга) укук берүүгө жана негизсиз

кечиктирилбестен, тиешелүү түрдө берилген төлөө өтүнүчүн канааттандырууга милдеттүү.

Төлөө шарттары ашыкча оор болбошу керек, ал эми комиссия (Эгер бар болсо) акылга сыярлык.

Стейблкоиндер боюнча стейблкоинге ээлик кылуу фактысы үчүн кармоочуга пайыздарды же башка кирешелерди төлөп берүүгө жол берилбейт.

21. Стейблкоиндердин эмитенти стейблкоиндерди чыгаруу боюнча резервдик активдердин наркына жана валютасына (камсыздоого) жараша улуттук валютада же чет өлкөлүк валютада кайтарып сатып алууну жана (же) төлөөнү жүзөгө ашырат (милдеттүү валюта).

Эмитент менен виртуалдык активдердин тооругунун операторунун макулдашуусу боюнча кайтарып сатып алуу жана (же) стейблкоиндерди тындыруу улуттук же чет өлкөлүк валютада жүзөгө ашырылышы мүмкүн, мында курс кайтарып сатып алуу жана (же) төлөө күнүнө карата рыноктук курс боюнча аныкталат.

Стейблкоиндерди төлөө стейблкоиндердин эмитенти тарабынан стейблкоиндердин ээсинин банктык эсебине жайгаштырылган акчанын суммасын которуу жолу менен жүргүзүлөт.

5-глава. Стейблкоиндердин эмиссиясы (чыгарылышы)

22. Стейблкоиндердин эмиссиясы (чыгарылышы) толук камсыздоо принцибине негизделиши керек (1:1).

23. Эмитентке виртуалдык активдер рыногуна ак кагаз (white paper) бекитилген жана виртуалдык активдер чөйрөсүндөгү саясатты ишке ашыруу жана жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан катталган учурда уруксат берилет.

Ак кагаз (white paper) милдеттүү параметрлерди камтууга жана ушул Жобонун 2-тиркемесине ылайык форма боюнча таризделүүгө тийиш.

24. Стейблкоиндердин эмиссиясы (чыгарылышы) үзгүлтүксүз чыгаруу режиминде, эмитенттен жана пайдалануучулардан акча каражаттары стейблкоиндин резервдик активдери (камсыздоосу) сакталган банктык эсепке түшкөн шартта автоматтык түрдө жүзөгө ашырылууга тийиш.

25. Стейблкоиндерди эмиссиялоо (чыгаруу) жол-жобосу төмөнкү этаптарды камтыйт:

25.1. эмитент тарабынан ушул Жобонун талаптарына ылайык алгачкы эмиссияда (чыгарууда) ак кагазды (white paper) бекитүү. Виртуалдык активдер

чөйрөсүндөгү саясатты ишке ашыруу жана жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашылган ак кагаздын болушу эмитентке стейблкоиндерди эмиссиялоого (чыгарууга) уруксат берүү болуп саналат.

Эмитент бекиткен ак кагазда камтылган маалыматтар, анын ичинде резервдик активдердин курамы же башкаруу тартиби, төлөө шарттары, смарт-контракттын дареги, эмитенттин байланыш маалыматтары жана башка параметрлер өзгөргөн учурда эмитент стейблкоиндердин эмиссияларынын бирдиктүү мамлекеттик реестрине тиешелүү жазууну киргизүү үчүн виртуалдык активдер чөйрөсүндөгү саясатты ишке ашыруу жана жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга 10 (он) жумуш күндүн ичинде жөнөтүүсү зарыл.

Ак кагазга (white paper) өзгөртүүлөр стейблкоиндердин эмитенти тарабынан ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашылгандан кийин киргизилиши мүмкүн. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган эмитент тарабынан берилген ак кагазга киргизилген өзгөртүүлөрдү 10 жумуш күндүн ичинде карайт, анын натыйжасында макулдук же жүйөлүү баш тартуу берет.

Ак кагаз (white paper) жана ага өзгөртүүлөр эмитент тарабынан эмитенттин расмий интернет-сайтында жана стейблкоиндер жайгаштырылган виртуалдык активдердин тооругунун операторунун аянтчасында ачык жеткиликтүүлүктө жайгаштырылат, ошондой эле виртуалдык активдер чөйрөсүндөгү саясатты ишке ашыруу жана жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берилет.

Ак кагаз стейблкоиндердин жүгүртүү мөөнөтү бою чексиз жүздөр үчүн жеткиликтүү болушу керек.

25.2. стейблкоиндердин эмитентин стейблкоиндердин эмиссияларынын бирдиктүү реестринде каттоо жана стейблкоиндердин виртуалдык активдердин тооругунун операторунда (криптовиржада) ачык жайгаштырылышы.

25.3. стейблкоиндердин эмиссиясы (чыгарылышы) эмитенттин банктык эсебине алынган резервдик активдерге (камсыздоого) эквиваленттүү өлчөмдө акча каражаттарынын же башка камсыздоолордун келип түшүүсү менен бир эле учурда автоматтык түрдө жүзөгө ашырылат.

Стейблкоиндердин эмиссиясы (чыгарылышы) пайдалануучулардан акча каражаттары келип түшкөндө же башка камсыз кылынганда үзгүлтүксүз чыгаруу режиминде 1:1 катышында жүзөгө ашырылат жана ыйгарым укуктуу

мамлекеттик орган тарабынан өзүнчө бекитилүүгө, таанылууга же аякталууга тийиш эмес.

Мында виртуалдык активдер чөйрөсүн көзөмөлдөө жана контролдоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга билдирүү ушул Жобонун 7-тиркемесине ылайык кийинки ай сайынкы отчеттуулуктун алкагында жүзөгө ашырылат.

25.4. эмитент өзүнүн интернет-сайтында чыгарылган стейблкоиндердин жана резервдик активдердин көлөмү жөнүндө маалыматты ачып берүүнү (камсыздоону) камсыз кылууга милдеттүү.

26. Стейблкоиндердин эмиссиясы (чыгарылышы) жана жайгашуусу жөнүндө чечим менен төмөнкүлөрдү аныкташы керек:

- 1) стейблкоиндердин аталышы;
- 2) бир стейблкоиндин номиналдык наркы;
- 3) стейблкоиндерди жайгаштыруу шарттары, анын ичинде стейблкоиндердин номиналдык наркынан дисконт менен алдын ала сатуу мезгилинде;
- 4) стейблкоиндердин жүгүртүү шарттары (жүгүртүү мөөнөтү, алмашуу жана кайтаруу шарттары, төлөө мүмкүнчүлүгү жана шарттары, стейблкоиндерди үчүнчү жактарга берүү);
- 5) блокчейндин аталышы, стейблкоиндердин эмитентинин капчыгынын дареги жана смарт-контракт;

Стейблкоиндерди эмиссиялоо (чыгаруу) жана жайгаштыруу жөнүндө чечим ушул Жобонун 1-тиркемесине ылайык форма боюнча таризделет.

6-глава. Стейблкоиндердин эмитентин каттоо

27. Эмитентти каттоо жана стейблкоиндерди ачык жайгаштыруу үчүн эмитент виртуалдык активдер чөйрөсүндөгү саясатты ишке ашыруу жана жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга төмөнкү документтерди берет (кагаз же электрондук формада):

- 1) ушул Жобонун 3-тиркемесине ылайык форма боюнча арыз;
- 2) стейблкоиндерди эмиссиялоо (чыгаруу) жана жайгаштыруу жөнүндө чечим;
- 3) ак кагаз (white paper) 3 (үч) нускада;

4) блокчейндин аталышы, эмитенттин стейблкоиндер капчыгынын дарегин жана электрондук формадагы смарт-контракт;

5) эмитенттин юридикалык жак катары катталгандыгын ырастоочу документтин көчүрмөсү;

6) уюштуруу документтеринин көчүрмөлөрү;

7) каттоо алымынын төлөнгөндүгүн ырастоочу документ;

8) эмитенттин милдеттенмелеринин аткарылгандыгын тастыктаган резервдик камсыздоонун суммасын көрсөтүү менен банктык эсептин бар экендиги жөнүндө банктык көчүрмө/маалымкат;

9) эмитент же эмитенттин уюштуруучулары/акционерлери тарабынан ушул Жобонун 4, 5-тиркемелерине ылайык толтурулган жана кол коюлган анкеталар же болбосо толтурулган анкеталардын сканерден өткөрүлгөн көчүрмөлөрү, кийин түп нускасын берүү;

10) стейблкоиндерди чыгаруунун жана жүгүртүүнүн бизнес-планы (долбоордун экономикалык модели);

11) смарт-контракттын аудити.

28. Эмитентти каттоо жана стейблкоиндерди ачык жайгаштыруу жөнүндө чечим кабыл алынган учурда, виртуалдык активдер чөйрөсүндөгү саясатты ишке ашыруу жана жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган документтерди алган күндөн тартып 10 (он) жумуш күндүн ичинде:

- эмитентти каттайт, маалыматтарды реестрге киргизет;
- стейблкоиндердин ачык сунуштарын каттайт;
- катталган ак кагаздын (white paper) эки нускасын берет.

29. Виртуалдык активдер чөйрөсүндөгү саясатты ишке ашыруу жана жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан эмиссияны (чыгарууну) мамлекеттик каттоодон жана ачык жайгаштыруудан баш тартуу жөнүндө жүйөлүү чечим кабыл алынган учурда эмитентти мамлекеттик каттоо жана ачык жайгаштыруу үчүн документтерди алган күндөн тартып 10 (он) жумуш күндөн кечиктирбестен стейблкоиндер эмитентке билдирет.

30. Виртуалдык активдер чөйрөсүндөгү саясатты ишке ашыруу жана жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган эмитенттин отчетун жана тиркелген документтерди алгандан кийин ушул Жобонун талаптарына ылайык стейблкоиндердин эмиссиясынын (чыгарылышынын) жыйынтыктарын ишке ашты же ишке ашкан жок деп тааныйт.

7-глава. Стейблкоиндердин кошумча чыгарылышы (санын көбөйтүү)

31. Эмитент мурда катталган чыгарылыштагы стейблкоиндерди кошумча чыгарууну (алардын санын көбөйтүүнү) резервдик (камсыздоочу) активдерди толук резервдик жабууну сактоо менен жана ак кагазда (white paper) каралган шарттардын чегинде пропорционалдуу көбөйтүү шартында гана ишке ашырууга укуктуу.

Эгерде кошумча чыгаруу ак кагазда (white paper) камтылган маалыматтарды өзгөртүүгө алып келсе, мындай өзгөртүүлөр белгиленген тартипте виртуалдык активдер чөйрөсүндөгү саясатты ишке ашыруу жана жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашылууга тийиш.

32. Эмитент кошумча чыгарылган күндөн тартып 5 (беш) жумуш күндүн ичинде отчеттун алкагында 7-тиркемеге ылайык ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга кошумча резервдик активдердин түшүүсүн (камсыздалышын), толук резервдик төлөмдүн сакталышын жана стейблкоиндердин эквиваленттүү санынын чыгарылышын ырастаган документтерди тиркөө менен кабарлайт.

Виртуалдык активдер чөйрөсүндөгү көзөмөлдөө жана контролдоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган стейблкоиндердин эмиссияларынын бирдиктүү мамлекеттик реестрине тиешелүү жазууну киргизүү үчүн виртуалдык активдер чөйрөсүндөгү саясатты ишке ашыруу жана жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга маалымдайт.

33. Кыргыз Республикасынын аймагында виртуалдык активдердин эмиссиясынын мамлекеттик реестрине киргизилбеген стейблкоиндер менен бүтүмдөрдү жасоого тыюу салынат, буга виртуалдык активдердин тооругунун чет өлкөлүк оператору чыгарган жана виртуалдык активдердин тоогугунун чет өлкөлүк операторлорунан жүгүртүлгөн чет өлкөлүк виртуалдык активдер (криптовирс) листингине киргизилгендер кирбейт.

34. Виртуалдык активдер чөйрөсүндөгү саясатты ишке ашыруу жана жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган стейблкоиндердин эмиссиясын мамлекеттик каттоо жана ачык жайгаштыруу үчүн берилген документтерде камтылган маалыматтардын толуктугу үчүн гана жоопкерчилик тартат, бирок алардын тууралыгы үчүн эмес.

Эмиссияны мамлекеттик каттоо жана стейблкоиндерди ачык жайгаштыруу үчүн берилген документтерде камтылган маалыматтардын аныктыгы үчүн жоопкерчиликти эмитент тартат.

35. Стейблкоиндерди мамлекеттик каттоо аларга салынган каражаттарды кайтарып берүүнүн кепилдиги болуп саналбайт.

Инвестициялардын объектисин, формасын жана өлчөмүн сатып алуу – сатуу, стейблкоиндерди алмашуу түрүндө тандоо инвестордун өзүнүн

жоопкерчилиги (тобокелдиги) болуп саналат, демек стейблкоиндерге салынган өздүк инвестицияларды коргоо үчүн акыркы жоопкерчиликти (тобокелдикти) стейблкоиндердин ээлери өздөрү тартат.

36. Виртуалдык активдер чөйрөсүндөгү саясатты ишке ашыруу жана жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган эмитентти каттоо, стейблкоиндерди эмиссиялоо жана ачык жайгаштыруу үчүн берилген документтерде камтылган маалыматтардын аныктыгын текшерүүнү жүзөгө ашырууга жана зарыл болгон учурда берилген документтерде камтылган маалыматтардын аныктыгын текшерүү үчүн зарыл болгон документтерди талап кылууга укуктуу.

37. Виртуалдык активдер чөйрөсүндөгү саясатты ишке ашыруу жана жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган эмитенттен берилген документтерге өзгөртүүлөрдү жана/же толуктоолорду киргизүүнү талап кылууга укуктуу:

- эмитенттин каттоосу;
- стейблкоиндердин эмиссиясын (чыгарылышын) мамлекеттик каттоо жана эл алдында жайгаштыруу;
- аталган документтерди Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык келтирүү.

8-глава. Кылмыштуу ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча чараларга карата талаптар

38. Камсыздалган виртуалдык активдерди чыгарууну жана жүгүртүүнү жүзөгө ашыруучу жактар “Кылмыштуу ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык кылмыштуу ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча чараларды жүзөгө ашыруучу субъекттер болуп саналышат.

39. Стейблкоиндердин эмитенти жана виртуалдык активдердин тооругунун оператору (криптобиржа) өз ишинин чегинде кылмыштуу ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча төмөнкү чараларды ишке ашырышат:

- 1) эмитент - баштапкы рыноктун кардарларына карата (стейблкоиндерди эмитенттен түздөн-түз сатып алган жана аларды төлөөгө сунуштаган жактар);
- 2) виртуалдык активдердин тооругунун оператору (криптобиржа) — экинчилик рыногунда бүтүмдөргө карата.

Стейблкоиндердин ар бир чыгарылышында, ушул талаптардын аткарылышы үчүн жооптуу, жок дегенде, бир виртуалдык актив субъекти камсыз кылынышы керек.

Стейблкоиндердин эмитенти эмиссия (чыгаруу) учурунда:

- стейблкоиндерди жайгаштырганга чейин жана алардын ордун жабууга чейин (кардарды жана анын бенефициардык ээсин идентификациялоо жана верификациялоо, ишкер мамилелердин максатын аныктоо) кардарларды тиешелүү текшерүүнү жүргүзүү;

- Travel Rule виртуалдык активдерди которууну жөнөтүүчү жана алуучу тууралуу маалыматтарды алууну, сактоону жана берүүнү камсыз кылууга (“жөнөтүү жөнүндө эреже”);

- Кыргыз Республикасынын санкциялык тизмелери, ошондой эле эл аралык санкциялык тизмелер боюнча кардарларды жана капчыктардын даректерин текшерүүнү жүргүзүүгө;

- смарт-контракттарда, блокчейн-“оракулдарда” же болбосо ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын мыйзамдуу талаптарын аткарууну жана укукка каршы иш-аракеттерге каршы аракеттенүү боюнча чараларды колдонууну камсыз кылуучу башка технологиялык чечимдерди (ончейн-далил) кароо, анын ичинде стейблкоиндер менен операцияларды чектөө же токтотуу, активдерди бир калыпта кармоо, айрым даректерди (капчыктарды) пайдаланууну чектөө, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда жана тартипте стейблкоиндерди тындыруу же жокко чыгаруу мүмкүнчүлүгү;

- тобокелдиктерге баа берүү жана аларды азайтуу боюнча, анын ичинде стандарттык эмес капчыктар жана P2P транзакциялар менен операцияларга карата чараларды колдонуу.

Виртуалдык активдердин тооругунун оператору (криптобиржа) экинчилик рыногунда стейблкоиндер менен бүтүмдөргө карата KYC/AML жол-жоболору боюнча көрсөтүлгөн чараларды колдонот.

40. Эмитент квартал сайын, отчеттук квартал аяктагандан кийин 15 (он беш) жумуш күндүн ичинде виртуалдык активдер чөйрөсүн көзөмөлдөө жана контролдоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга кылмыштуу ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча талаптардын сакталышы жөнүндө жана стейблкоиндердин жүгүртүлүшү жөнүндө отчетту ушул Жобонун 6-тиркемесине ылайык форма боюнча берет.

41. Эмитент ай сайын ушул Жобонун 7-тиркемесине ылайык жайгаштырылган стейблкоиндердин саны жөнүндө отчетту толук резервдик жабууну ырастоо менен берип турат.

Кармоочулардын алдындагы милдеттенмелердин аткарылышына олуттуу таасир тийгизген окуялар болгон учурда эмитент бул тууралуу виртуалдык активдер чөйрөсүндөгү саясатты ишке ашыруу жана жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга токтоосуз билдирүүгө тийиш.

9-глава. Эмитентти каттоодон жана стейблкоиндерди ачык жайгаштыруудан баш тартуу

42. Эмитентти каттоодон жана стейблкоиндерди ачык жайгаштыруудан баш тартуу жөнүндө чечим виртуалдык активдер чөйрөсүндөгү саясатты ишке ашыруу жана жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан төмөнкү негиздер боюнча кабыл алынат:

- эмитентти мамлекеттик каттоо жана стейблкоиндерди ачык жайгаштыруу үчүн берилген документтердин жана аларда камтылган маалыматтардын виртуалдык активдерди жүгүртүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык келбеши;

- эмитент тарабынан стейблкоиндерди чыгаруу жана жайгаштыруу жөнүндө чечим кабыл алуу тартибинин сакталбагандыгы;

- виртуалдык активдерди жүгүртүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте жыйымдарды төлөбөө.

43. Эмитентти каттоодон жана стейблкоиндерди ачык жайгаштыруудан баш тартылган учурда каттоо үчүн берилген документтер кайтарылып берилбейт.

44. Эмитентти каттоодон жана стейблкоиндерди ачык жайгаштыруудан баш тартуу жөнүндө чечим Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык сот тартибинде даттанылышы мүмкүн.

10-глава. Стейблкоиндерди ачык сунуштоодо жайгаштыруу

45. Стейблкоиндер ак кагазда (white paper) белгиленген мөөнөттүн ичинде жайгаштырылганда ачык сунушталышы мүмкүн. Мында эмитент отчеттун алкагында виртуалдык активдер чөйрөсүндө көзөмөлдөө жана контролдоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга 7-тиркемеге ылайык жайгаштырылган эмиссиянын (чыгаруунун) стейблкоиндеринин саны жөнүндө ай сайын билдирип турууга милдеттүү, мында стейблкоиндерди камсыз кылуу боюнча ырастоочу документтерди тиркөө жана виртуалдык активдердин тооругунун операторунун (криптовбиржанын) стейблкоиндерди иш жүзүндө жайгаштыруу жөнүндө көчүрмөсү берилет.

46. Ачык сунушталган стейблкоиндерди жайгаштыруу ачык сунуш жарыяланган күндөн тартып 5 жумуш күндөн эрте башталышы мүмкүн.

Стейблкоиндерди ачык сунуштоо жөнүндө маалыматты ачыкка чыгаруу каалаган адам стейблкоиндерди ачык сунуштоонун шарттары менен тааныша ала

турган жерлерди көрсөтүү менен, мисалы, эмитенттин интернет-сайтында ачык сунуш жөнүндө билдирүүнү жарыялоо жолу менен жүзөгө ашырылат.

47. Ачык сунушталуучу стейблкоиндерди жайгаштыруу Кыргыз Республикасынын виртуалдык активдер чөйрөсүндөгү саясатты ишке ашыруу жана жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын лицензиясына ээ болгон виртуалдык активдердин тооругунун операторлорунун аянтчасында жана чет өлкөлүк виртуалдык активдердин тооругунун операторлорунун аянтчасында (криптобиржаларда) жүзөгө ашырылат.

48. Стейблкоиндин наркы наркына байланган валюталардын түрлөрү, стейблкоиндерди жайгаштыруунун баасы ак кагазда (white paper) сандар менен көрсөтүлөт же болбосо жайгаштыруунун баасын аныктоонун тартиби белгиленет.

Стейблкоиндерди жайгаштыруунун баасын аныктоонун тартиби ушундай тартипте көрсөтүлгөн көрсөткүчтөрдүн (факторлордун) өзгөрүүсүнө жараша жайгаштыруунун бүткүл мөөнөтүнүн ичинде кайсы болбосун белгиленген датага стейблкоиндерди жайгаштыруунун баасын аныктоого тийиш. Көрсөтүлгөн көрсөткүчтөр (факторлор) эмитенттин, ортомчунун жана башка кызыкдар жактардын каалоосуна жараша өзгөрүшү мүмкүн эмес.

49. Стейблкоиндерди эмиссиялоодо (чыгарууда) ачык сунуш кылган эмитентке ачык сунуш кылынган стейблкоиндерди сатуунун жүрүшүндө келип түшкөн акча каражаттарын стейблкоиндерди ачык сунуштоонун жыйынтыктары катталганга чейин пайдаланууга тыюу салынбайт.

11-глава. Стейблкоиндердин эмиссиясын токтото туруу, стейблкоиндердин эмиссиясын ишке ашкан жок же жараксыз деп таануу

50. Стейблкоиндердин эмиссиясы жана (же) жайгашуусу:

1) виртуалдык активдерди жүгүртүү чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптары бузулганда, стейблкоиндердин эмиссиясы (чыгарылышы), чыгарылышын камсыз кылуу жана жайгаштыруу жөнүндө чечим бузулганда, ак кагаздын (white paper) шарттары бузулганда, ошондой эле эмитент, эмиссия, стейблкоиндерди камсыз кылуу жана (же) эл алдында жайгаштыруу жөнүндө жарыяланган маалыматтарда анык эмес маалыматтар табылганда, алар четтетилгенге чейин ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан токтотула турат;

2) эмитент эмиссияны токтото турууга алып келген бузууларды жойбогон учурда ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган ишке ашпай калды деп таанылат;

3) соттун тиешелүү чечими болгондо жараксыз деп табылат.

51. Стейблкоиндердин эмиссиясы ишке ашкан жок же жараксыз деп табылган учурда бул чыгарылыштагы бардык стейблкоиндер жүгүртүүдөн

алынып салынууга тийиш, ал эми стейблкоиндерди жайгаштыруудан эмитент алган, ишке ашкан жок же жараксыз деп табылган каражаттар ак кагазда (white paper) белгиленген тартипте алардын ээлерине кайтарылып берилүүгө тийиш.

Стейблкоиндердин эмиссиясын (чыгарылышын) ишке ашкан жок же жараксыз деп таануу жана алардын ээлерине каражаттарды кайтарып берүү менен байланышкан чыгымдар эмитенттин эсебине таандык кылынат.

12-глава. Стейблкоиндердин эмиссиясын (чыгарылышын) мамлекеттик каттоо жана ачык жайгаштыруу үчүн жыйым

52. Эмиссияны (чыгарууну) мамлекеттик каттоо жана стейблкоиндерди ачык алгачкы жайгаштыруу үчүн ушул чыгарылыштагы бардык стейблкоиндердин жалпы номиналдык наркынын 0,01 пайызы өлчөмүндө жыйым (каттоо жыйымы) алынат.

53. Ушул стейблкоин боюнча криптобиржаларда тооруктар жана котировкалар жок болгон учурда, стейблкоиндердин эмиссиясын мамлекеттик каттоо жана ачык жайгаштыруу үчүн стейблкоиндердин эмитенти билдирген ушул чыгарылыштагы бардык стейблкоиндердин жалпы номиналдык наркынын 0,01 пайызы өлчөмүндө жыйым алынат.

54. Стейблкоиндердин эмиссиясын (чыгарылышын) мамлекеттик каттоо жана эл алдында жайгаштыруу үчүн жыйым бөлүктөр менен алынышы мүмкүн. Эмитентти мамлекеттик каттоо, стейблкоиндердин эмиссиясы жана эл алдында жайгаштыруу үчүн документтерди берүүдө стейблкоиндердин эмитенти каттоо жыйымынын өлчөмүнөн 20% кем эмес төлөшү керек. Каттоо жыйымынын калган бөлүгү квартал бүткөндөн кийин 5 жумуш күндүн ичинде стейблкоиндердин эмитенти тарабынан квартал сайын, жайгаштыруунун бардык мөөнөтүнүн ичинде иш жүзүндө жайгаштырылган суммага жараша төлөнүп турат. Стейблкоиндерди иш жүзүндө жайгаштыруунун суммасы жана каттоо жыйымын төлөө жөнүндө стейблкоиндердин эмитентинин отчету ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга отчеттук ай аяктагандан кийин 5 (беш) жумуш күндүн ичинде ушул Жобонун 7-тиркемесине ылайык берилет.

55. Стейблкоиндерди кошумча эмиссиялоодо (чыгарууда) жыйым блокчейндин жана смарт-контракттын маалыматтары менен ырасталган отчеттук датага карата абал боюнча чыгарылган жана жүгүртүүдөгү стейблкоиндердин иш жүзүндөгү көлөмүнө жараша эсептелет. Стейблкоиндердин кошумча эмиссиясы (чыгарылышы) үчүн жыйымдардын төлөнгөндүгү жөнүндө маалымат эмитент тарабынан ушул Жобонун 7-тиркемесине ылайык жыйымдын төлөнгөндүгү жөнүндө ырастоочу документтер менен отчеттун алкагында берилет.

Каттоо жыйымын эсепке киргизүүнүн жана пайдалануунун тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен аныкталат.

13-глава. Стейблкоиндердин эмиссиясын (чыгарылышын) жана ачык жайгаштырууну контролдоо

56. Стейблкоиндердин эмитенти виртуалдык активдер чөйрөсүндөгү саясатты ишке ашыруу жана жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга отчеттук мезгил ичинде стейблкоиндердин чыгарылышы (эмиссиясы) жана жүгүртүлүшү жөнүндө маалыматтарды тиешелүү отчеттук мезгил аяктагандан кийин 5 (беш) жумуш күндүн ичинде берип турууга милдеттүү, анда төмөнкүлөр камтылат:

- отчеттук мезгилде чыгарылган (minted) жана төлөнгөн (redeemed) стейблкоиндердин саны жөнүндө;
- отчеттук датага карата жүгүртүүдөгү (circulating supply) стейблкоиндердин саны жөнүндө;
- чыгарылган стейблкоиндерди камсыз кылуучу резервдик активдердин курамы жана наркы;
- резервдик камсыздоону (Proof of Reserves) тастыктоонун натыйжалары;
- ушул Жободо каралган башка көрсөткүчтөр.

Көрсөтүлгөн маалыматтар эмитенттин блокчейнинин жана смарт-контрактынын маалыматтарынын, ошондой эле кварталдык отчет менен туруктуу негизде жүргүзүлүүчү резервдик камсыздоо жана аудиттин натыйжалары жөнүндө ырастоочу документтердин негизинде түзүлөт.

Стейблкоиндерди эмиссиялоонун жана/же эл алдында жайгаштыруунун жыйынтыктары жөнүндө отчеттун формасы жана курамы виртуалдык активдер чөйрөсүн көзөмөлдөө жана контролдоо боюнча ыйгарым укуктуу органга ушул Жобонун 7-тиркемесине ылайык берилет.

57. Виртуалдык активдер чөйрөсүндө көзөмөлдөө жана контролдоо боюнча ыйгарым укуктуу орган эмитенттин ишине көзөмөлдү жана контролду берилген отчеттордун, блокчейндеги маалыматтардын смарт-контракттын маалыматтарынын, резервдик камсыздоо жөнүндө документтердин жана көз карандысыз аудиттин жыйынтыктарынын, анын ичинде чыгарылган стейблкоиндердин резервдик активдердин көлөмүнө шайкеш келүүсүнүн (камсыздоосунун) негизинде жүзөгө ашырат.

58. Бузуулар табылган учурда көзөмөлдөө жана контролдоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган кошумча документтерди жана маалыматтарды суратууга, текшерүүлөрдү жүргүзүүгө, аткарууга милдеттүү болгон түзөтүүчү чараларды берүүгө укуктуу.

59. Эмитент жана эмитенттин кызмат адамдары берилген маалыматтардын аныктыгы, толуктугу жана өз убагында берилиши үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартышат.

60. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын көзөмөлдү жана контролду жүзөгө ашыруунун алкагында кабыл алынган чечимдерине, аракеттерине

(аракетсиздигине) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте даттанылышы мүмкүн.

61. Эмитенттин отчетунда бузуулар, анык эмес маалыматтар табылган учурда, виртуалдык активдер чөйрөсүн көзөмөлдөө жана контролдоо боюнча ыйгарым укуктуу орган, жол берилген бузууларды көрсөтүү менен билдирүү алынган күндөн тартып 10 жумуш күндүн ичинде эмитентке жол берилген бузууларды оңдоого мүмкүндүк берет.

Эмитент оңдолгон жана/же толукталган документтерди берген учурда ыйгарым укуктуу органга өзгөртүүлөр жана/же толуктоолор киргизилген документтер гана берилет.

62. Эмитент, анын акционерлери (уюштуруучулары, катышуучулары), бенефициардык ээлери же кызмат адамдары КИК/ККЛК чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган санкциялык тизмектерге, ошондой эле эл аралык санкциялык тизмелерге киргизилген учурда, виртуалдык активдер чөйрөсүндөгү саясатты ишке ашыруу жана жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу орган ушул Жободо каралган тартипке ылайык стейблкоиндерди эмиссиялоону (чыгарууну), ачык жайгаштырууну токтото туруу жана/же аларды чыгаруу жөнүндө чечимдин күчүн жоготуу боюнча чараларды көрөт.

14-глава. Стейблкоиндерди жокко чыгаруу тартиби

63. Эмиссиясы (чыгарылышы) виртуалдык активдер чөйрөсүндөгү саясатты ишке ашыруу жана жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу органда катталган стейблкоиндер (анын ичинде алардын бир бөлүгү) төмөнкү учурларда жокко чыгарылышы мүмкүн:

- стейблкоиндерди кармоочулардын (ээлеринин) билдирмеси боюнча жүгүртүлүүчү стейблкоиндердин санын азайтуу (стейблкоиндердин бир бөлүгүн өрттөө) жөнүндө эмитенттин чечими жана өрттөөдөн өткөн стейблкоиндердин суммасына акча каражаттарын/активдерди кайтаруу түрүндө кармоочунун талап кылуу укугун аткаруу;

- эмитенттин ишин токтотуу (жоюу);

- стейблкоиндердин эмиссиясы (чыгарылышы) болбой калган же жараксыз деп табылганда.

64. Стейблкоиндерди жокко чыгаруу төмөнкү документтердин негизинде ишке ашырылат:

- стейблкоиндерди жокко чыгаруу (өрттөө) жөнүндө эмитенттин чечими (стейблкоиндерди кармоочунун (кармоочулардын) демилгеси боюнча жокко чыгарууда);

- эмитенттин - юридикалык жактын аны жоюу жөнүндө чечими, эмитенттин ишинин токтотулганын ырастаган документ;

- стейблкоиндердин эмиссиясын (чыгарылышын) ишке ашкан жок деп таануу жөнүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын чечими (стейблкоиндердин чыгарылышы ишке ашкан жок деп таанылганда);

- стейблкоиндердин эмиссиясын (чыгарылышын) жараксыз деп табуу жөнүндө соттун чечими (стейблкоиндердин чыгарылышын жараксыз деп таанууда).

65. Стейблкоиндердин бир бөлүгүн күйгүзүүнү кошпогондо, стейблкоиндердин жокко чыгарылышы бул стейблкоиндердин чыгарылышынын мамлекеттик каттоо номерин стейблкоиндердин эмиссияларынын бирдиктүү мамлекеттик реестрине тиешелүү жазууну киргизүү жолу менен жокко чыгарууга алып келет.

Стейблкоиндердин эмиссиясынын (чыгарылышынын) жана/же ачык жайгаштырылышынын мамлекеттик каттоо номерин жокко чыгаруу, стейблкоиндердин чыгарылышын мамлекеттик каттоону жокко чыгаруу жөнүндө чечим кабыл алынган датадан кийинки жумуш күндөн кечиктирилбестен жүргүзүлүүгө тийиш.

15-глава. Стейблкоиндердин чыгарылышын ишке ашкан жок же жараксыз деп таануунун тартиби

66. Стейблкоиндердин эмиссиясы (чыгарылышы) жана/же ачык жайгаштыруу эмиссиянын (чыгарылыштын) жана/же стейблкоиндердин эл алдында жайгаштырылышынын жыйынтыктары болуп өттү деп таанылганга чейин ишке ашкан жок деп таанылышы мүмкүн.

67. Стейблкоиндердин эмиссиясын (чыгарылышын) жана/же ачык жайгаштырууну ишке ашкан жок деп таануу жөнүндө материалдар ыйгарым укуктуу өкүлдөрдүн/кызмат адамдарынын жана/же эмитенттин өзүнүн катышуусунда виртуалдык активдер чөйрөсүндөгү саясатты ишке ашыруу жана жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат.

68. Эмитентти текшерүү же стейблкоиндердин ээлеринин укуктарын коргоо максатында стейблкоиндердин эмиссиясын (чыгарылышын) жана/же ачык жайгаштырууну ишке ашкан жок деп таануу жөнүндө чечим кабыл алынганга чейин виртуалдык активдер чөйрөсүндөгү саясатты ишке ашыруу жана жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу орган стейблкоиндердин эмиссиясын токтото турууга укуктуу.

69. Виртуалдык активдер чөйрөсүндөгү саясатты ишке ашыруу жана жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу органдын стейблкоиндердин эмиссиясын (чыгарылышын) жана/же эл алдында жайгаштырууну ишке ашкан жок деп таануу жөнүндө чечими Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык сот тартибинде даттанылышы мүмкүн.

70. Стейблкоиндердин эмиссиясы (чыгарылышы) жана/же ачык жайгаштыруу болуп өттү деп таанылгандан кийин стейблкоиндердин эмиссиясы жана/же эл алдында жайгаштыруу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте жараксыз деп табылышы мүмкүн.

71. Стейблкоиндердин эмиссиясын (чыгарылышын) ишке ашпай калган же жараксыз деп таануу бул стейблкоиндердин жокко чыгарылышына, стейблкоиндердин жүгүртүүдөн алынып салынышына жана стейблкоиндердин ээлери стейблкоиндерге төлөөнүн эсебинен алынган акча каражаттарынын (башка мүлктүн) кайтарылып берилишине алып келет.

72. Виртуалдык активдер чөйрөсүндөгү саясатты ишке ашыруу жана жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу орган стейблкоиндер жокко чыгарылганы тууралуу төмөнкүлөргө билдирет:

- эмиссиясы (чыгарылышы) жана/же стейблкоиндерин эл алдында жайгаштыруу ишке ашкан жок же жараксыз деп табылган эмитентке;

- виртуалдык активдердин тооругунун операторуна (криптобиражага).

73. Стейблкоиндерди жокко чыгаруу жөнүндө билдирүү виртуалдык активдер чөйрөсүндөгү саясатты ишке ашыруу жана жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан мындай чечим кабыл алынган күндөн кийинки күнү телефон аркылуу же башка электрондук байланыш каражаттарын пайдалануу менен (алдын ала билдирүү) мындай чечим кабыл алынган күндөн тартып үч жумушчу күндөн кечиктирбестен жазуу жүзүндөгү ырастоону милдеттүү түрдө жөнөтүү менен ишке ашырылат (кийинки билдирүү).

74. Виртуалдык активдер чөйрөсүндөгү саясатты ишке ашыруу жана жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган стейблкоиндерди жокко чыгарган учурдан тартып 5 жумуш күндөн кечиктирбестен бул тууралуу маалыматты расмий интернет-сайтка жайгаштыруу жолу менен ачып берет.

16-глава. Корутунду жоболор

75. Стейблкоиндердин эмиссиясын (чыгарылышын), жүгүртүлүшүн жөнгө салуу жана эмиссиясын (чыгарылышын) мамлекеттик каттоо чөйрөсүндө келип чыккан талаш-тартыштар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте чечилет.

76. Эмитенттин отчеттору көрсөтүлгөн мөөнөттө электрондук түрдө (документтин сканерленген версиясы) виртуалдык активдер чөйрөсүн көзөмөлдөө жана контролдоо боюнча ыйгарым укуктуу органга электрондук түрдө автоматташтырылган маалыматтык система аркылуу же кагаз түрүндө берилүүгө тийиш.

77. Виртуалдык активдер чөйрөсүн көзөмөлдөө жана контролдоо боюнча ыйгарым укуктуу орган виртуалдык активдер рыногун талдоо, жөнгө салуу,

реестрди жүргүзүү жана жүгүртүүгө чыгарылган стейблкоиндердин мониторингин жүргүзүү үчүн виртуалдык активдер чөйрөсүндөгү саясатты ишке ашыруу жана жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга стейблкоиндердин кошумча эмиссиясы (чыгарылышы), резервдик активдер (камсыздоо) боюнча маалыматтарды жана стейблкоиндердин жүгүртүлүшүнө байланыштуу башка зарыл маалыматтарды берет. Отчеттуулуктун формасы жана тартиби ыйгарым укуктуу органдар тарабынан аныкталат.

Кыргыз Республикасында
стейблкоиндердин
эмиссиясы
(чыгарылышы),
жүгүртүлүшү жөнүндө
жобого 1-тиркеме

Стейблкоиндерди чыгаруу жана жайгаштыруу жөнүндө чечими

Эмитенттин толук аталышы:

Эмитенттин жайгашкан жери:

Байланыш телефондору: _____

Юридикалык жакты мамлекеттик каттоо жөнүндө маалыматтар:

Бенефициардык	ээси	жөнүндө	маалыматтар:
---------------	------	---------	--------------

Стейблкоиндерди чыгарган эмитенттин интернет-сайты жөнүндө маалыматтар:

Жетекчинин кызматынын аталышы: _____

Эмитенттин жетекчисинин ФАА:

20__ -ж. “__” _____

Стейблкоиндерди чыгаруу жана жайгаштыруу чечимине киргизилген маалыматтар:

1. Стейблкоиндердин түрү - жеке же ачык (керектүүсүнүн асты сызылат).
2. Ар бир эмиссиянын (чыгарылыштын) стейблкоиндин номиналдык наркы.
3. Ар бир эмиссиянын (чыгарылыштын) стейблкоиндин ээсинин укуктарынын көлөмү.

4. Ар бир эмиссиянын (чыгарылыштын) стейблкоиндерин жайгаштыруунун шарттары жана тартиби:

- стейблкоиндерди жайгаштыруу мөөнөтү;
- стейблкоиндерди сатып алуу жөнүндө келишимдерди түзүү жолу менен жайгаштыруу башталган дата;
- стейблкоиндерди жайгаштыруу аяктаган дата.

5. Стейблкоиндерди жайгаштыруунун баасы (баалары) же баасын аныктоо тартиби.

6. Стейблкоиндерди төлөө шарттары жана тартиби.

7. Блокчейндин аталышы: _____.

8. Стейблкоин эмитентинин капчыгынын дареги жана смарт-контракт:

_____.

9. Стейблкоиндерди чыгаруу эмитенттин же үчүнчү жактардын мүлкү менен камсыз кылынарын көрсөтүү, аны идентификациялоого мүмкүндүк берүүчү камсыздоо предметинин баяндамасы жана камсыздоонун шарттары.

10. Стейблкоиндерди жайгаштыруунун башка шарттары: _____, анын ичинде күрөө берүүчүнүн стейблкоиндердин ээлеринин пайдасына күрөөгө коюлган мүлктөн баш тартуусу жөнүндөгү шарт.

Жетекчинин кызматынын аталышы: _____

Жетекчинин ФАА: _____

20__ -ж. “__” _____

Кыргыз Республикасында
стейблкоиндердин
эмиссиясы
(чыгарылышы),
жүгүртүлүшү жөнүндө
жобого 2-тиркеме

Ак кагаздын титулдук барагы (White paper)

Эмитенттин толук аталышы

Уюштуруу-укуктук формасы

Юридикалык дареги, байланыш маалыматтары

Ак кагаздын түзүлгөн датасы

Ак кагаздын катталган датасы

Эмитенттин декларациясы

Бул Ак кагаз Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык даярдалган.

Ак кагазда камтылган маалымат ал түзүлгөн датага карата толук жана анык болуп саналат.

Ак кагазды мамлекеттик каттоо стейблкоиндин наркынын кепилдиги же эмитенттин милдеттенмелеринин аткарылышынын кепилдиги болуп саналбайт.

Эмитент ак кагазда камтылган маалыматтардын толуктугу, тууралыгы жана актуалдуулугу үчүн жоопкерчилик тартат.

1. Жалпы маалыматтар

1.1 Стейблкоинди чыгаруунун максаты

1.2 Эмитент жана башкаруу түзүмү жөнүндө маалыматтар

1.3 Кыскача маалымат

1.4 Стейблкоинди колдонуунун болжолдонгон чөйрөлөрү

1.5 Өнүгүүнүн жол картасы

2. Стейблкоин жөнүндө маалымат

2.1. Стейблкоиндин аталышы

2.2. Тикер (символдук белги)

2.3. Стейблкоиндин наркы байланган валюта

2.4. Бир стейблкоиндин наркы (номиналдык наркы)

2.5. Резервдик камсыздоо механизми

2.6. Колдонулган блокчейн тармактары жана токендин стандарты

2.7. Смарт-контракттын дареги (даректери)

2.8. Чыгаруу көлөмү

2.9. Техникалык инфратүзүмдү өзгөртүү тартиби

2.10. Кошумча блокчейндерди колдонуу

3. Экономикалык модель

3.1 Стейблкоиндин иштөө принциптери

3.2 Чыгаруу жана жүгүртүү механизми (Mint)

3.3 Жүгүртүү механизми

3.4 Токендерди төлөө жана күйгүзүү механизми (Redemption & Burn)

3.5 Чыгаруу, тындыруу жана башка операциялар үчүн комиссиялар

3.6 Стейблкоиндин наркынын туруктуулугун сактоо механизми

4. Резервдик активдер

4.1. Резервдик каражаттардын курамы жана аларды түзүү тартиби.

4.2. Резервдик активдердин түзүмү жана көлөмү (ак кагаз түзүлгөн датага карата болсо).

4.3. Резервдик активдерди сактоо тартиби.

4.4. Резервдик активдерди жана (же) кастодианды (бар болсо) сактоочу банк (банктер).

4.5. Резервдик активдерден түшкөн кирешелерди пайдалануу тартиби.

4.6. Резервдик камсыздоого көз карандысыз аудит жүргүзүүнүн тартиби.

4.7. Резервдик камсыздоону тастыктоонун мезгилдүүлүгү.

5. Ээлеринин укуктары

5.1 Стейблкоиндин ээси төмөнкүлөргө укуктуу:

1. кайтарып берүүнү талап кылуу;
2. резервдик камсыздоо жөнүндө маалымат алуу;
3. White Paper өзгөртүүлөрүүлөрү жөнүндө маалымат алуу.

5.2 Стейблкоинге ээ болуу төмөнкүлөрдү камсыз кылбайт:

- * корпоративдик укуктар;
- * башкарууга катышуу укуктары;
- * пайданы, дивиденддерди, резервдик активдер боюнча пайыздарды алуу, эмитенттин пайдасын же башка кирешелерин бөлүштүрүү укугу.

6. Технологиялык инфратүзүм

6.1 Колдонулган блокчейн жөнүндө маалымат

6.2 Блокчейндин функциялары

6.3 Смарт-контракт жөнүндө маалымат

6.4 Смарт-контракттын көз карандысыз аудитин жүргүзүү жөнүндө маалымат

6.5 Колдонулган оракулдар жөнүндө маалымат

6.6 Смарт-контрактка жетүүнү башкаруу жана жогорку коопсуздук механизмдерин колдонуу

6.7 Маалыматтык коопсуздукту камсыз кылуу чаралары (ачкычтарды сактоо, резервдик көчүрүү, жеткиликтүүлүктү башкаруу ж. б.)

7. Тобокелдиктерди башкаруу

7.1 Резервдик тобокелдиктер

7.2 Ликвиддүүлүк тобокелдиктери

7.3 Технологиялык жана кибер тобокелдиктер

7.4 Операциялык тобокелдиктер

7.5 Укуктук, жөнгө салуучу жана санкциялык тобокелдиктер

7.6 Эмитенттин ишин токтотуу тобокелдиги

7.7 Форс-мажордук тобокелдиктер

8. Ачыкка чыгаруу

8.1 Чыгаруу жана жүгүртүү шарттарын өзгөртүү

8.2 Камдык сактоо жана камдык каражаттарды сактоо банкынын өзгөрүүлөр

8.3 Көз карандысыз аудиттин жана резервдик тастыктоонун натыйжалары

8.4 Ак кагазга өзгөртүүлөр

8.5 Тартиби жана маалыматты ачыкка чыгаруу ыкмалары.

9. Ак кагазды өзгөртүү

Камсыздоо механизми, төлөө шарттары, блокчейн, смарт-контракттын дареги жана башка олуттуу шарттар өзгөргөн учурда эмитент Ак кагазды жаңыртууга милдеттүү.

10. Иш-аракеттерди калыбына келтирүү планы

10.1 Технологиялык бузулуу учурундагы тартип

10.2 Криптографиялык ачыкчтарды бузуудагы аракеттер

10.3 Кибер инциденттеги аракеттер

10.4 Блокчейн колдонулбаганда иш аракет

10.5 Функцияны калыбына келтирүү тартиби

10.6 Токендерди жаңы блокчейнге көчүрүү мүмкүнчүлүгү

10.7 Ликвиддүүлүк тобокелдиктери келип чыккан учурдагы аракеттер

10.8 Укуктук, жөнгө салуучу жана санкциялык чектөөлөрдүн келип чыгышындагы аракеттер

10.9 Эмитенттин иши токтотулгандагы аракеттер

10.10 Форс-мажордук кырдаалдардагы аракеттер

11. Чыгарууну токтотуу

11.1 Чыгарууну токтотуунун негиздери

11.2 Кайрылууну токтотуу тартиби.

11.3 Ээлеринин алдындагы милдеттенмелерди аткаруунун тартиби

11.4 Акыркы төлөө тартиби

11.5 Калган стейблкоиндерди жок кылуу тартиби

12. Корутунду жоболор

Эмитент ушул Ак кагазда камтылган маалыматтар аны бекитүү датасына карата толук, анык жана актуалдуу болуп саналарын ырастайт.

Кол тамгалар:

Жетекчи

Башкы бухгалтер

Датасы

Кыргыз
Республикасында
стейблкоиндердин
эмиссиясы
(чыгарылышы),
жүгүртүлүшү
жөнүндө жобого 3-
тиркеме

Каттоочу
органдын
аталышы

Стейблкоиндердин эмитентин мамлекеттик каттоого АРЫЗ

(эмитенттин толук аталышы)

стейблкоиндердин эмитентин мамлекеттик каттоодон өткөрүүнү
суранат _____,

(виртуалдык активдердин түрү, номиналдык наркы көрсөтүлөт)

төмөнкүлөргө ылайык жайгаштырылган _____

(виртуалдык активдерди чыгаруу жөнүндө тиешелүү чечим, аны бекиткен эмитенттин ыйгарым укуктуу органы, датасы жана номери көрсөтүлөт)

Эмитенттин юридикалык дареги жана байланыш телефондору

Эмитенттин жетекчисинин кызматынын аталышы

ФАА, кол тамгасы, мөөрү

20__-ж. “__”

Кыргыз Республикасында
стейблкоиндердин
эмиссиясы
(чыгарылышы),
жүгүртүлүшү жөнүндө
жобого 4-тиркеме

Стейблкоиндердин эмитентинин акционеринин
(уюштуруучусунун)/катышуучусунун
АНКЕТАСЫ

1	ФАА		
2	Эгерде фамилиясын алмаштырса (мурдагы фамилиясы):	Качан:	Эмне себептен:
3	Туулган жылы:	Туулган жери:	
4	Паспорту	Сериясы:	Номери:
		Ким тарабынан берилген:	Берилген датасы:

5	Жарандыгы: _____	
6	Иш жүзүндө жашаган жери: _____ уюлд. тел.: _____	
7	Негизги иштеген жери: _____	Ээлеген кызматы: _____

8. Сизге же маанилүү катышуучу жана/же башка бардык кызмат адамы катары (Директорлор кеңешинин мүчөсү, аткаруу органынын мүчөсү, башкы бухгалтер/финансылык менеджер д.у.с. катары) Сиз байланышта болгон компанияга карата качандыр бир кезде, кайсы бир өлкөдө:

- акыркы 3 жылдын ичинде кылмыш жасоо үчүн (финансылык/экономикалык жана кылмыш-жаза) күнөө коюлду беле, анын ичинде иш токтотулган же күнөө алынып салынган учурлар болду беле (ооба/жок)

9. Сиз кызмат адамы (Директорлор кеңешинин мүчөсү, аткаруу органынын мүчөсү, башкы бухгалтер/финансылык менеджер д.у.с. катары) катары байланышкан, мажбурлоо тартибинде кудуретсиз деп таанылган же мажбурлап жоюу процессинде турган же акыркы 3 (үч) жылда маанилүү катышуучу катары байланышта болгон финансылык компанияны көрсөтүңүз:

Сиз байланышкан жана мажбурлап кудуретсиз кылуу, жоюу менен байланышкан шарттар коюлган компанияда акыркы үч жылда кызмат адамы же маанилүү катышуучу катары Сиздин ролуңузду жана жоопкерчилик чөйрөңүзгө толук негиздеме бериңиз.

10. Үй-бүлөлүк абалыңыз

Жакын туугандарыңызды (ата-энеңизди, жубайыңызды, жашы жеткен балдарыңызды) көрсөтүңүз:

ФАА	Туугандык мамилелер	Туулган күнү жана жери	Кызмат орду жана иштеген жери	Үйүнүн дареги, тел. номери	Жакын туугандарыңыз кылмыш жоопкерчилигине тартылды беле: ооба/жок. Тартылса анын себептери

11. Финансылык-кредиттик уюмдардын же банктык эмес финансылык-кредиттик уюмдардын алдында мөөнөтү өтүп кеткен карыздарыңыз (кредиттер) болсо аларды санап көрсөтүңүз:

12. Акыркы 3 жылда кайсы өлкөдө болбосун уюштуруучусу, акционер (ээси) болуп саналгансыз жана/же саналасыз (уставдык капиталындагы үлүшү ээликтен ажыратылган учурда ээликтен ажыратылган күндү көрсөтүү зарыл):

Юридикалык жактын аталышы, жайгашкан жери	Юридикалык жактын ишинин түрү	Ээликте турган акциялардын саны	Капиталдагы ээлик кылган үлүшүнүз (сом менен)	Аталган юридикалык жактын уставдык капиталындагы үлүшүнүз (% менен)

13. Виртуалдык активдерди чыгарууну каттоого өтүнмөнү кароо үчүн Сиз маанилүү деп эсептеген башка маалыматтарды бериңиз.

14.

Мен,

—
(ФАА)

жогоруда анкетада берилген маалыматтар анык жана толук болуп саналарын жана алар менин билимиме жана анкетада көрсөтүлгөн суроолорго ылайык берилгендигин ырастайм.

_____ кол тамгасы 20____-ж. “ _____ ” _____

Эскертүү:

- 1) анкетанын ар бир барагына кол коюу зарыл;
- 2) анкетадагы оңдоолор "оңдолгондор анык" деген сөздөр менен жана өз колун коюу менен күбөлөндүрүлөт.

Кыргыз Республикасында
стейблкоиндердин
эмиссиясы
(чыгарылышы),
жүгүртүлүшү жөнүндө
жобого 5-тиркеме

Стейблкоиндердин эмитентинин акционеринин
(уюштуруучусунун)/катышуучусунун
АНКЕТАСЫ
(юридикалык жак тарабынан толтурулат)

1. Юридикалык жактын аталышы

_____ (юридикалык жактын толук жана кыскартылган аталышы көрсөтүлөт)

2. Юридикалык дарегин _____

3. Түзүлгөн датасы _____

4. ИСН _____

5. Юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу органда каттоо жөнүндө маалыматтар (мамлекеттик каттоо/кайра каттоо жөнүндө документтин датасы, №) _____

6. Кыргыз Республикасынын кайсы банктарында юридикалык жактын аталган иш менен байланышкан эсептери ачылган:

7. Юридикалык жак тарабынан жүзөгө ашырылуучу иштин башка түрлөрү:

8. Юридикалык жак финансылык иш боюнча кимдир бирөөлөр менен соттук талаштарга тартылды беле, эгерде

тартылган болсо акыркы 3 (үч) жылдагы соттук талаштын деталдары (доогер, жоопкер, талаштын предмети,

соттук иш кайсыл соттук инстанцияда каралат, ишти кароо кайсы этапта турат) жөнүндө толук көрсөтүңүз:

9. Арыз ээсинин пикири боюнча олуттуу болуп саналган башка маалыматтар: _____

10. Юридикалык жактын жетекчисинин ФААсы, кол тамгасы жана мөөрү: _____

Кыргыз Республикасында
стейблкоиндердин эмиссиясы
(чыгарылышы), жүгүртүлүшү
жөнүндө жобого 6-тиркеме

**Кылмыштуу ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди
легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча талаптардын
сакталышы жөнүндө жана 20 __ - жылдын __ __ __ __ __ __ __ __ кварталы үчүн
стейблкоиндердин жүгүртүлүшү жөнүндө стейблкоиндердин эмитентинин
отчету**

I бөлүм. Жалпы маалымат

Көрсөткүч	Мааниси
Эмитенттин толук аталышы	
Стейблкоиндердин чыгарылышынын мамлекеттик каттоо номери	
Стейблкоиндин аталышы	
Блокчейн, смарт-контрактын жана эмитенттин капчыгынын дареги	
Отчеттук мезгил (квартал, жыл)	

II бөлүм. Стейблкоиндерди жүгүртүү жана резервдик (камсыз кылуу) камтуу

№	Көрсөткүч	Мааниси
1	Отчеттук мезгилдин акырына карата жүгүртүүдөгү стейблкоиндердин саны	
2	Стейблкоиндердин жүгүртүүдөгү жалпы номиналдык наркы	
3	Бир мезгилдин акырына карата резервдик (камсыздоочу) активдердин курамы жана рыноктук наркы	
4	Камтуу коэффициенти (резервдин рыноктук наркы / жүгүртүүдөгү номиналдык наркы), %	
5	Стейблкоин мезгил ичинде чыгарылган (анын ичинде кошумча чыгарылыш)	
6	Мезгил ичинде стейблкоиндер жоюлган (сатып алынган)	
7	Стейблкоиндер мезгил ичинде жокко чыгарылды (“өрттөлгөн”) (саны жана суммасы)	
8	Резервдик активдерди акыркы көз карандысыз текшерүүнүн (аудиттин) датасы жана натыйжалары	

III бөлүм. Кылмыштуу ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча чаралар

№	Көрсөткүч	Мааниси
1	Тиешелүү текшерүүдөн өткөн (КТТ) баштапкы рыноктун кардарларынын саны	
2	Шектүү операциялар аныкталды / финансылык чалгындоо органына билдирүүлөр жөнөтүлдү	
3	Стейблкоиндерди токтотуу (тоңдуруу), алып коюу жана “өрттөө” чаралары колдонулду (саны жана негиздери)	

№	Көрсөткүч	Мааниси
4	Капчык даректери мезгил ичинде “кара тизмеге” киргизилди	
5	Максаттуу финансылык санкциялардын тизмеги боюнча дал келүүлөр / көрүлгөн чаралар	
6	Стандарттык эмес капчыктар жана жогорку тобокелдиктеги пиринг операциялары / көрүлгөн чаралар	

IV бөлүм. Ырастоо

Бул отчетто камтылган маалыматтардын аныктыгы жана толуктугу тастыкталат.

Эмитенттин жетекчиси: _____ кол тамгасы, ФАА

Кылмыштуу ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү үчүн жооптуу адам: _____ кол тамгасы, ФАА

Датасы: 20__ -ж. “__” ____.

М.О.

Кыргыз Республикасында стейблкоиндердин эмиссиясы
(чыгарылышы), жүгүртүлүшү жөнүндө жобого 7-тиркеме

АЙЛЫК ОТЧЕТ

20_____жылдын “_____” _____ айына карата

1. Эмитенттин толук аталышы, ИСН:

2. Эмиссиянын (чыгаруунун) мамлекеттик каттоо номери::

3. Отчет түзүлгөн дата (отчеттук дата): _____

№	Стейблкоиндердин түрү (аталышы)	Блокчейдин жана смарт-контракттын маалыматтары	Отчеттук датага карата чыгарылган жана жүгүртүүдөгү стейблкоиндердин иш жүзүндөгү көлөмү	Баштапкы эмиссиянын (чыгаруунун) көлөмү	Отчеттук датага карата кошумча эмиссиянын (чыгаруунун) көлөмү	Отчеттук датага карата валюталарды/суммаларды* жана банктардын аталышын көрсөтүү менен резервдик активдер (камсыздоо)	Отчеттук датага карата саны, номиналдык наркы* жана банктар көрсөтүлөт баалуу кагаздарга которулган резервдик активдер (камсыздоо)	Отчеттук күнгө карата төлөнгөн стейблкоиндердин көлөмү	Суммаларды жана банктарды көрсөтүү менен эмиссияны(чыгарууну)/кошумча чыгарууну каттоо жана стейблкоиндерди ачык жайгаштыруу үчүн жыйымды төлөө
1									
2									
3									
	Бардыгы								

4. Камсыздоонун жалпы наркы (сом): _____

5. Төлөө коэффициент (камсыздоонун жалпы наркынын жүгүртүүдөгү стейблкоиндердин жалпы наркына карата катышы 1:1ден кем болбошу керек) _____

6. Камсыз кылуунун курамына жана наркына таасирин тийгизген отчеттук мезгилдеги олуттуу өзгөрүүлөр жана окуялар:

7. Кварталдык отчет үчүн - көз карандысыз аудитордун корутундусу аудитордун аталышы, камсыз кылынуучу ишенимдин түрү (акылга сыярлык / чектелген), жыйынтыктоо: _____

Эмитенттин ыйгарым укуктуу адамы _____ / _____

(кол тамгасы) (ФАА, кызмат орду)

Эмитенттин жетекчиси _____ / _____

(кол тамгасы) (ФАА, кызмат орду)

М.О. 20__-ж. “__” _____

Эскертүү:

1) Отчет ай аяктагандан кийин 10 жумуш күндүн ичинде берилет.

2) Отчет эмитент тарабынан календардык жылдын башынан тартып өсүү жыйынтыгы менен түзүлөт. 12 айга карата отчет жыл үчүн көрсөткүчтөрдү камтыйт жана жылдык отчет болуп эсептелет.

3) стейблкоиндердин эмиссиясын (чыгарылышын) каттоо жана эл алдында жайгаштыруу үчүн жыйым төлөө банктык эсептен көчүрмөлөр/маалымкаттар менен ырасталат.

4) баалуу кагаздар боюнча маалыматтар банктарда ачылган депо эсептерин көрсөтүү менен санында, номиналдык наркында, түп нускасынын валютасында жана отчеттук күнгө карата Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын курсу боюнча чагылдырылат.